

ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫНДАГЫ АЛДАМЧЫЛЫК ЖАНА АНЫ МЕНЕН КҮРӨШҮҮ



Электрондук технологиянын
айчам өнүгүшү ақча которуунун, сактоонун жана төлемдер менен эсептешүүлөрдүр күргүзүүнүн улам жаңы формаларынын жаралышына алып келүүде. Учурда ири жана орто соода-сервистик ишканалардан товар сатып алууда жана кызмет көрсөтүүлөрдүр төлеме банк карталарын колдонуу эч кимге деле жаңылык эмес. Өнүккөн елкөлөрдө накталац эмес төлем эбак эле жашо нормасы болуп калган. Дүйнөлүк тенденциялорга караң бىздин елкөдө да коммерциялык банктардын банкоматтар, терминалдар тармагы менен кызмет көрсөтүүлөрүнүн түрү көнөйе баштады. Банк карталары менен кошо эле мобилдик жана электрондук төлемдер, интернет-банкинг кызмети өнүгүүдө. Мунун баары өздүк банк эсептерине ондай кирип, аларды интернет аркылуу башкартуу, үйдөн чыкып эле терминалдар аркылуу эсептерди, сатып алууларды жүргүзүүгү мүмкүндүк берет. Ылдамыл менен ыңгайлуулук, коопсуздуу менен ишиңмүдүүлүк накталац эмес төлемдердүн эл арасында ете популардуу болушунун негизги себептеринен болду. Ошенте да бардык мэзгилдө бирөвнүн эсебинен олжок түйтүнүнүн каалагандар болгонун эстен чыгарбашиш керек. Типикке каршы, жаны технологиялар да бул жагынан куру эмес.

Алдамчылар ақча чыгарып алуунун улам жаңы ыкмаларын тоап, заманга ылайыкташууда. Адаттагыдай эле ондай арам ойлуптардын күрмандыгы да караптамын жаранды. Буга алардын коопсуздукуу сактоонун жөнөкөн эле эрежелерин билбөгендиги себепкер. Алдамчылыктарын негизги ыкмалары жана ондай контиг кочуу көректири тууралуу бизге Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлем системаларынын көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн жетектеочу адиси **Улан Кулманбетов** сыйтап берди.

- Улан мырза, төлем системасында алдамчылык сөзү эмнени түшүнүрдөт?

- Төлем системасында бул термин система кардарларынын же катышуучуларынын банктык эсептеринен ақча каражаттарын алуу учун банктык жашыруун сыр дөп эсептелинген маалыматтарга киригүү жана пайдаланууга атайылан жасалган жазғырма аракетти түшүнөбүз. Ошондой эле ичики алдамчылык деген бар. Тактап айтканда, алдамчылыкты кардарлардын эсебине кириу мүмкүнчүлүгү бар болгон банк кызматкерлери өздөрү жасашат (мисалы, маалыматты жашытуу, жасалмачылык, жашыруун маалыматтарды таркатуу). Ал эми тышкы алдамчылыкта - мыйзамсыз аракеттер үчүнчү жак тарафынан болот (мисалы, жасалма, уурдалган же жоголгон карталар менен жургузулгөн операциялар, интернет аркылуу товарлар, кызмет көрсөтүүлөр төлөмүндөгү алдамчылык, электрондук



жазуучу жабдыкты терминалдарга, банкоматтарга кошуу жана башка). Башкача айтканда, алдамчынын максаты - биреёнүн ақчасына түз жана киййир ээ болуу.

- Көбүнчесе алдамчылыктын кандай ыкмалары көздөшүп жүртөт?

- Алдамчылыкты ишке ашыруу ыкмасына карай уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөр аркылуу алдамчылык, банк карталары жана интернет аркылуу алдоо деп белсек болот. Мындан тышкы ақча которуу системаларын колдонууда финанссылк тобокчилуктерге көзүгүп мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөр аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.

- ММКларда интернет алдамчылыгы боюнча да көп айттылын жүртөт?

- Интернет алдамчылыгы да ақча жаңоо кирет, бирок интернет-сервистердин жардамы менен (электрондук алчаларды алмаштыруучу жасалма ақча алмаштыруучулар жана ар кандай төлемдүк кызмет сервистери, электрондук эсеп колдонуучуларынын персоналдык маалыматтарын бузул кириж жана уурдоо жана эсептешүүлөрдөн уурдалган маалыматтардын колдонуу). Электрон-

тарды жана банк картасынын номерин (банк картасынын алдыңыз бетинде 16 цифра), анын иштөө мөөнөтүн, текшерүү кодун (картанын арткы бетиндеги цифралар) айтпoo керек. **Пин-кодду** банк кызматкерлерине, уук корго жана сот органдарына, ал тургай эң жакын тутуандарга да айтпаши керек. Пин-кодду эстеп калуу керек же анын банттык картадан езүмтөн, көмүс көдө сактоо зарыл. Эгер кимдир биреө сизге телефон аркылуу банк кызматкери катарап чыкса, "кайра взум чалам" деп анын аты-жөнүн, кызматын, телефон номерин жазып алышыңыз. Андан соң сиздин эсебиниз ачылган банкка чалып ал жерде ошондой кызматкер иштериштебесин тактап, анын персоналдык маалыматтарды топтоого укугу бар же жогун жана кандай себеп менен топтооп жатканын аныктаныз. Сиздин банкныңздын телефон номерлерини банттык картанын өзүндө же эсептөө ачуу келишининде көрсөтүлгөн. Эгер алар жаңынында болбоосо банк кабылдамаларынын номерлерини маалыматтык кызматтан же Улуттук банктын www.pinkr.kg электрондук дарегидеги веб-сайттайн тапсаныз болот. Бул жерде баары жарандардын кыраақылыгынан жана алардын өздүк, финанссылк маалыматтарга карата мамиле кылуу мадданиятынан көн каранды.

- Жогоруда айтЫп кеткен төлем карталарына байланышкан алдамчылыкты да көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?

- Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.

- ММКларда интернет алдамчылыгы боюнча да көп айттылын жүртөт?

- Интернет алдамчылыгы да ақча жаңоо кирет, бирок интернет-сервистердин жардамы менен (электрондук алчаларды алмаштыруучу жасалма ақча алмаштыруучулар жана ар кандай төлемдүк кызмет сервистери, электрондук эсеп колдонуучуларынын персоналдык маалыматтарын бузул кириж жана уурдоо жана эсептешүүлөрдөн уурдалган маалыматтардын колдонуу). Электрон-

дук эсептешүү системасынын өнүгүшүү менен алдамчылыктын бул түрү дүйнө жүзүндө барган сайн көнүр жайылып баратат. Кыргызстанда мындаид операциялардын жалпы деңгээлин чыгаруу кыйынча турат. Анткени, төлем кызматтарын тейлөгендөрдин электрондук ақча колдонгандутуу боюнча маалымат жок. Ошол себептөн да колдонуучулардын мындаид жагдайлар тууралуу билдириүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Алдамчылыкты алдын алуунун негизги чаралары - текшерилген сайттар менен иштөө. Банк карталарын жана электрондук капчылардын тобокчилуктарынан барып калыптыралар. Банк карталарын жана персоналдык маалыматтарды топтоого укугу бар же жогун жана кандай себеп менен топтооп жатканын аныктаныз. Сиздин банкныңздын телефон номерлерини маалыматтык кызматтан же Улуттук банктын www.pinkr.kg электрондук дарегидеги веб-сайттайн тапсаныз болот. Бул жерде баары жарандардын кыраақылыгынан жана алардын өздүк, финанссылк маалыматтарга карата мамиле кылуу мадданиятынан көн каранды.

- Сиз ақча которуу системаларын колдонуудагы тобокчилуктерге кезигүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө айттыңыз. Сактануучун кандай чараларды көрүү керек?

- Ақча которуу системаларын колдонууда митаамчылыкка каршы төмөнкү алдын ала сактануучун чараларын көрүү зарыл:

- ✓ Акчаны жөнөтөрдө алуучунун аты-жөнүнүн тууралыгын тактагыла.
- ✓ Жөнөтүүчү акчанын суммасын, алуучунун реквизитин, банттык кызматтан же Улуттук банктын www.pinkr.kg электрондук дарегидеги веб-сайттайн тапсаныз болот. Бул жерде баары жарандардын кыраақылыгынан жана алардын өздүк, финанссылк маалыматтарга карата мамиле кылуу мадданиятынан көн каранды.
- ✓ Акчанын көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Алуучудан башка эч кимге контролдук номерди айтпаильди.
- ✓ Акчаны аларда жөнөтүүчүдөн акчанын суммасын, контролдук номерди жана сизге ақча салган ақча которуу системасын тактаныз.
- ✓ Мүмкүнчүлүккө жараша алдамчылык болбүчүн ачканды тааныш адамдарга гана которула.
- ✓ Банктан алган ақча жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекитилген атайдын жабдыктын жардамы (скимминг) менен карта тууралуу маалыматтарды жана пин-кодду алуу болуп эсептелин. Кийини макалаларбызыда биз, буюраса, мындан алдамчылык ыкмаларынын ар бирине токтолуп, аларга каршы түрү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтЫп берейбиз.
- ✓ Акчаны аларда жаңынан көненирээк түшүндүрөт кетсөнз?
- ✓ Негизги банк картасы коммерциялык банкта ачылган өздүк эсепке алыстыруулук киригүү мүмкүн. Сактануучун коопсуздук чараларын сакто зарыл. Дүйнө жүзүндө жана бизде уюлдук телефондор же СМС жөнөтүүлөрдөн көрсөтүү болууда аркылуу социалдык инженерия деп атталган алдамчылыктын көнери жайылган. Кыянатчылар ар кандай алмадар менен бирдик жүктөп коюунуң итчүүштөт жаңынан айланып, СМС билдирилүүлөрдөн көрсөтүү болот (зәл ичинде аларды төлем терминалы же "кэш-ин" деп коюшат). Манипуляциялоон негизги максаты - банкоматка бекит